



centerraGOLD



2012-жылдын II кварталдын ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

- ЖЫЛДЫН АЛГАЧКЫ АЛТЫ АЙЫНДА “КУМТӨРДӨ” 3,173 КГ АЛТЫН ӨНДҮРҮЛДҮ.
- КОМПАНИЯ 3 МИЛЛИАРД 679 МИЛЛИОН СОМДОН АШУУН СУММАДА САЛЫКТАРДЫ ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨМДӨРДҮ КОТОРДУ.

“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашкан, Борбордук Азиядагы батыш компаниясы тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен ишканасы болуп саналат. 1997-жылдын майында өнөр жайлык өндүрүш башталгандан 2012-жылдын 30-июнуна чейин “Кумтөрдө” жалпысынан 8,5 млн. унция же 264 тоннадай алтын өндүрүлгөн. “Кумтөр Оперейтинг Компани” “Кумтөр” долбоорунун оператору болуп саналат жана бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат.

“Центерра” түндүк америкалык алдыңкы алтын өндүрүүчү жана эң ири батыш компаниясы – Борбордук Азиядагы алтын өндүрүүчү болуп саналат. “Центерранын” акциялары Торонтодогу фондулук биржада (TSX) CG символу астында жүгүртүлөт. «Кыргызалтын» ААКсы аркылуу акциялардын жалпы пакетинин 33% га жакынына ээлик кылган Кыргыз Республикасы менен катар эле, АКШнын, Улуу Британиянын, Канаданын ири инвестициялык фонддору, ошондой эле Европада жана Түндүк Америкадан майдараак акционерлер «Центерранын» акционерлери болуп саналышат.

Азыркы учурда «Центерра» Кыргыз Республикасында жана Монголияда иштеп жаткан эки алтын Кен ишканасына ээ.

Андан тышкары, Компаниянын Монголиянын, Түркиянын, Кытайдын жана Россия Федерациясынын перспективалуу объектилеринде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө үлүштүк катышы бар.

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААКсы аркылуу «Центерранын» акцияларынын эң ири пакетинин - 77 401 766 акциясынын - 33%га жакынынын кармоочусу болуп саналат.

«КУМТӨР» ДОЛБООРУ БОЮНЧА ӨНДҮРҮШТҮК КӨРСӨТКҮЧТӨР

II квартал,
30-июнга каратаI жарым жылдык,
30-июнга карата

	2012	2011	Өзгөрүүлөр, % менен	2012	2011	Өзгөрүүлөр, % менен
Өндүрүлгөн алтын (унция менен) ¹	41 307	139 077	(70%)	102 014	303 244	(66%)
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	1 284,8	4 325,8	(70%)	3 172,9	9 431,9	(66%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен)	40 228	144 687	(72%)	102 425	310 832	(67%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	1 251,2	4 500,3	(72%)	3 185,7	9 667,9	(67%)
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы (унциясына АКШ доллары менен)	1 592	1 529	4%	1 677	1 451	16%
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн. АКШ доллары менен)	64,0	221,2	(71%)	171,8	451,1	(62%)
Жалпы өндүрүштүк чыгымдар (амортизацияны жана эскирүүнү эске алуу менен) (млн. АКШ доллары менен)	40,7	85,5	(52%)	113,7	156,8	(28%)
Дуң кирешеге салык + Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взнос (млн. АКШ доллары менен)	41,6	24,4	71%	63,6	72,7	(13%)
Капиталдык жумшоолор (млн. АКШ доллары менен)	110,0	46,0	139%	235,0	117,9	99%
Геологиялык чалгындоолорго чыгымдар (млн. АКШ доллары менен)	2,9	2,8	4%	5,1	6,9	(26%)
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	42 736	38 271	12%	73 482	74 779	(2%)
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	16	1 448	(99%)	79	2 036	(96%)
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1 376	1 545	(11%)	2 627	2 936	(11%)
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	1,33	3,27	(59%)	1,64	3,68	(55%)
Алтынды бөлүп алуу пайызы (% менен)	71,2	82,6	(14%)	72,0	82,6	(13%)

¹ Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм

“Кумтөр” кен ишканасында өндүрүлгөн алтын, “Кумтөр Оперейтинг Компани”, “Кыргызалтын” ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн Алтынды жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, “Кыргызалтын” Ачык акционердик коому тарабынан Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада аны андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Аффинажалган алтын менен күмүштү Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чектеринен тышкары сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААКсы гана ээ.

2012-ЖЫЛДЫН 29-ИЮНУНА КАРАТА

КЫРГЫЗСТАНДЫН АКЦИЯЛАРЫНЫН ПАКЕТИНИН НАРКЫ 538 МЛН. ДОЛЛАРДЫ ТҮЗГӨН.

ОКУЯЛАР:

- 2012-жылдын 22-июлуна чейин АЫФ складдагы запастардан руданы кайра иштеткен, а запастар түгөнгөндөн кийин фабрика убактылуу токтотулган. АЫФ пландуу токтотулган мезгилде, августта, компания фабриканын жабдууларын техникалык тейлөөнү жүргүзүмөкчү, бул жөнүндө "Центерранын" веб-сайтында 2012-ж. 15-майында билдирилген. Фабрика 2012-жылдын сентябрь айынын ортосунан өз ишин баштайт.
- Компания буга чейин билдиргендей, 2012-жылдын 10-августунан баштап «Кумтөр» кен ишканасында кен ишканасынын жер астындагы бөлүгүн жөнгө салуу боюнча иштер убактылуу токтотулуп коюлган. Көрсөтүлгөн иштерди убактылуу токтоо туруу жөнүндө чечим ачык карьердин чектерин кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө максаттарында жүргүзүлүүчү кендин потенциалдуу запастарын учурдагы техникалык-финансылык изилдөөнүн негизинде кабыл алынган. Компания 2012-ж. үчүнчү кварталынын аягына карата изилдөөлөрдү аяктоону жана алынган натыйжалар жөнүндө жарыялоону болжолдоодо.

2012-ЖЫЛГА ПРОГНОЗ:

«Кумтөр» кен ишканасында алтын өндүрүү көлөмү 2012-жылы 390 – 410 миң унцияны же 12,1 – 12,75 тоннаны түзүүгө тийиш. Кен ишканасындагы өндүрүштүн деңгээли SB зонасындагы алтынга бай рудага жетүү үчүн карьердин түштүк участкасында бош текти жана музду алып салуу боюнча иштер канчалык ийгиликтүү аткарылганынан көз каранды.

Жыл башындагы муздун жана тектин олуттуу тездеген жылышы менен болгон кырдаал февралдагы иш таштоо менен курчутулган. Натыйжада карьердин түштүк-батышындагы иштер кийинкиге жылдырылган. Бул участко руданы казып алуу 2013-жылдын аягында гана мүмкүн боло тургандыгы күтүлүүдө.

Компания тоо-кен техникаларын музду жана бош текти алып салуу боюнча иштерге жөнөтүү менен өз аракеттерин жогорулатылган туруксуздук зонасындагы музду алып салууга топтоону пландаштырууда.

Компания жаңы ресурстар бөлүгүнө 2012-ж. сентябрында чыгууга жетишүү үчүн карьердин түштүк-чыгыш участкасында тоо-кен иштерин тездетүү менен муздун жылышуу проблемасын жана андан келип чыккан проблемаларды жарым-жартылай чечүүгө үмүттөнөт, бул алтын ылгоочу фабриканы (АЫФ) кайра иштетүү үчүн руда менен камсыз кылууга мүмкүндүк бермекчи.

«Кумтөрдө» капиталдык чыгымдар 2012-жылы 370 млн. доллар өлчөмүндө прогноздолууда.

2012-жыл аралыгында геологиялык чалгындоого жумшоолор 13 млн. доллар өлчөмүндө пландаштырылууда.

"Центерра" жөнүндө кошумча маалымат SEDAR www.sedar.com сайтында жана компаниянын www.centerragold.com сайтында жеткиликтүү жайгаштырылган, ошол эле жерден 2012-жылдын II кварталынын жыйынтыктары боюнча пресс-релиздин толук тексти менен таанышууга болот. «Кумтөр Оперейтинг Компани» жөнүндө маалымат www.kumtor.kg сайтында жеткиликтүү.

Кумтөр Оперейтинг Компани
Центерра Голд. Инк.

Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 720031, Ибраимов к., 24
Тел.: (+996 312) 90 07 07, 90 08 08
Факс: (+996 312) 90 07 2

www.kumtor.kg
www.centerragold.com

БАШКА ОКУЯЛАР:

- 2012-жылдын 23-апрелинде компания Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен калктын иш менен камсыздалуусуна жана жакырчылыкты кыскартууга көмөктөшүү боюнча мамлекеттик программанын алкактарында түзүлгөн "Ала-Тоо Финанс" мамлекеттик микрокредиттик агенттик үчүн 21 млн. доллар бөлүү жөнүндө макулдашууга кол койду. 21 млн. доллар компания тарабынан көрсөтүлгөн микрокредиттик агенттикке Кыргыз Республикасынын бардык территориясында туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун финансылоо үчүн которулган.
- 2012-жылдын 3-майында Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областынын Балыкчы шаарында «Кумтөр Оперейтинг Компанинин» финансылык колдоосу менен «Балыкчи Финанс» МКА ачылган. Балыкчи Финанстын» кредиттик портфели 15 миллион сомду түздү, а берилүүчү кредиттер боюнча пайыздык ставка – жылына 10-12%.
- 2012-жылдын май айында, «Кумтөр Оперейтинг Компани» Кыргыз Республикасынын бюджетине 30 миллион АКШ долларын кошумча которуп берди. Өлкөнүн Өкмөтүнүн кайрылуусуна байланыштуу компания дүң кирешеге салыктын бир бөлүгүн аванс иретинде төлөп берүү чечимин кабыл алды, ал кийин 2012-жылдын аягында жана 2013-жыл аралыгында бөлүк-бөлүгү менен эске алынмакчы.

“КУМТӨР” ДОЛБООРУ БОЮНЧА 2012-ЖЫЛДЫН I ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДАГЫ САЛЫКТЫК ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ КОТОРУУЛАР

2012-жылдын 30-июнуна карата	Миң АКШ доллары менен
Дүң кирешеге салык	61 161,9
Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взнос	2 550,9
Экологиялык төлөм	310
Киреше салыгы	2 627,8
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр	10 428,8
Бажы төлөмдөрү	569,4
Резидент эместердин кирешелерине салык	208,5
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	34,9
Жалпысынан	77 892,4
30. 06. 2012-ж. карата АКШ долларынын КРнын сомунa карата расмий курсу	47,2445
Төлөнгөн төлөмдөрдүн эквиваленти млн. сом менен	3 679, 986

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги "Кумтөр" долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң кирешеге салыкты жана Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондусуна взносторду эсептөө үчүн база катары көрсөтүлгөн мезгилге продукцияны сатуудан иш жүзүндөгү акчалай түшүүлөр саналат.

